



**И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК
УНИВЕРСИТЕТИНИН
ЖАРЧЫСЫ**

**ВЕСТНИК
КЫРГЫЗСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. И. АРАБАЕВА**

ISBN 1654-5611

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛЙМ МИНИСТРИЛИГИ



И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК
УНИВЕРСИТЕТИНИН
ЖАРЧЫСЫ

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК
УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖУРНАЛЫ

АТАЙИН ЧЫГАРЫЛЫШ

"Кошумча билим берүүнүн интеллектуалдық, тарбиялық жана чыгармачылық потенциалын пайдалануу: тарыхы, теориясы жана практика" аттуу

Эл аралык илимий-практикалык конференциянын

МАТЕРИАЛДАРЫ

2016

Бишкек

И. Арабаев ат. КМУнун Жарчысы. Илимий-педагогикалык периодикалык журналы. Атайдын чыгарылышы.
2016, 183 б.

Жарыяланган макалалардын бардыгы эле редакциянын көз карашын билдирибейт

Журнал Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн.
Журнал Кыргыз Республикасында жана КМШ өлкөлөрүндө таркатылат

Редакциялык коллегия:

Т. Абырахманов, Т. Чодураев, Э. Маанаев, Т. Конурбаев, С. Мусаев, Г. Акиева, Ж. Байсалов, Т. Тургуналиев, М. Чоров, Э. Токсомбаева, Э. Каниметов, Ш. Алиев, Ч. Дүйшеналиев, А. Дүйшембиева, Ж. Арзыматов, З. Алымкулов, Н. Айтбаева, Ф. Турдукулов, М. Ногаев, К. Тилекеев, Ш. Кадырова, А. Абдраева, Б. Бакеева, С. Садыкова, Р. Кутанова, С. Дыйканов.

Журналдын атайдын чыгарылышы "Кошумча билим берүүнүн интеллектуалдык тарбиялдык жана чыгармачылык потенциалын пайдалануу: тарыхы, теориясы жана практика" аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын катышыччуларынын тезистерин, илимий эмгектерин чыгарууга арналды.

Конференциядагы шитин журушуундо илимий жана окуу мекемелеринин окулдору, жетекчилери, ММКлар катышышты.

Журнал жаси окумуштууларга, магистранттарга студенттерге бардык илимдин көйгөйлөрүнө кызыккандарга жана билим берүү тармактарына арналды.

ISBN 1654-5611

Мехмет Али Бейазагач Математиканы окутуу процессинде компьютердик технологияларды колдонуунун негизги максаттары жана багыттары.	87
Мусина Д.С. Современные тенденции формирования гражданско-патриотической компетентности педагогов внешкольного дополнительного образования.	90
Новикова С.В. Психогимнастика, как средство преодоления ситуативной тревожности у детей дошкольного возраста.	93
Ногайбекова Б.С. Развитие логического мышления у детей 5-6 лет посредством математических занятий.	97
Огуз Орхан Окуучулардын таанып-билиүү ишмердүүлүктөрүн остануудөгү интерактивдүү окутуу.	99
Огуз Орхан Интерактивдүү модулдук окутуунун технологиясы.	101
Оспаналиева Д.О. Организация работы преподавателя по дисциплине «Конструирование и моделирование одежды»	105
Оспаналиева Д.О. Формирование творческого потенциала личности в процессе обучения по предмету «Технология»	108
Панова О. Б. Дополнительная образовательная программа правового воспитания несовершеннолетних осужденных.	111
Раймбеков К.О. Изменение - главный драйвер дополнительного образования детей.	115
Рахимова Ж. Т Использование инновационных технологий в логопедической практике.	117
Рахимова Ж. Т Проблемы и пути решения подготовки педагогических кадров к работе с детьми со специальными нуждами.	120
Ризаева Р.Р. Сущность и специфика дополнительного образования детей в современной системе общего образования.	122
Рожков М.И. Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования	126
Сарниева А. Опыт и особенности развития японской системы дошкольного образования.	128
Сокурова Ж.К. Б.Асаналиевдин балдарга арналган ырларынын өзгөчөлүгү.	130
Сопубекова Н.Т Жашы жете электердин укук бузуу иштерин алдын алуу системасын башкаруу жана укуктук жөнгө салуунун ретроспективасы.	133
Сулайманова Ж.Н. Проектно-творческая деятельность – это одна из форм самостоятельной работы студентов.	136
Суходубова Н.А. Воспитание толерантности в условиях современной школы	140
Тесленко А. Н. Категория «Детское движение» как объект научного познания и сфера социально-педагогической деятельности	142
Тихомирова Е.И. Практика субъектно-личностного развития детей и подростков в учреждении дополнительного образования.	150
Токтогонова К. А. Ырчылык демди алуу	152
Трегубова Т.М. Формирование моделей компетенций в системе дополнительного образования.	155
Утурев К. Некоторые аспекты семантических процессов в языковой системе.	159
Файратов А. В. Основные направления работы практико-ориентированного психолога.	161
Чумакова И.А. Интегрированная комплексная логопедическая диагностика и коррекция речевых нарушений детей.	163
Чумакова И.А. Комплексная логопедическая диагностика и коррекция речевых нарушений детей.	165
Шамканова Г.Д. Кеп маданиятын калыптандыруу контекстинде дene тарбия көнүгүүлөрү.	168
Шамканова Г.Д. Кептин калыптанышынын баштапкы этаптарында баланын мотордук жана психикалык өнүгүшүнүн өз ара байланышы.	171
Шаршенбаева З.Б. Концепт «успех» в картине мира (на примере английского языка).	174
Шекербекова Дж. К. Образный метод проектирования костюма в наши дни.	177
Шекербекова Дж. К. Композиционные особенности традиционного костюма.	180

Если ребенок не владеет готовым словом, он «изобретает» его по определенным, уже усвоенным ранее правилам, что проявляется в детском словотворчестве. Взрослые замечают и вносят корректиды в самостоятельно созданное ребенком слово, если это слово не соответствует нормативному языку. Механизм детского словотворчества связывается с формированием языкового обобщения, с явлением генерализации, со становлением системы словообразования.

Возраст 5-7 лет формируется более дифференцированное употребление слов в соответствии с их значением. В этом возрасте достаточно пространные улавливаются определенная логика изложения, придумывание эпизодов. Уровень развития фонематического слуха позволяет им овладеть навыками звукового анализа и синтеза, что является необходимым условием усвоения грамоты в школьный период.

Как отмечал А.Н. Гвоздев, к семи годам ребенок овладевают как полноценным средством общения (при условии сохранности речевого аппарата, если нет отклонений в психическом и интеллектуальном развитии, если ребенок воспитывается в нормальном речевом и социальном окружении).

Прослеживая развитие словаря у ребенка, поэтапно выяснили следующее:

1. Развитие речи связано с развитием познавательных психических процессов: мышления, памяти, внимания, воображения.

2. Развитие компонентов языковой системы: фонетико-фонематического и грамматического строя речи, а также лексики в онтогенезе обусловленную развитием представления об окружающей действительности.

Дальнейшее развитие речи оценивается в основном не по количеству слов, а по умению отвечать на вопросы, наличию инициативы в разговоре, построение логических цепочек, умение составлять рассказ по картине, рассказать о событии, пересказать сказку.

В реальной практике родители ошибочно начинают целенаправленную диагностику и коррекцию речи в возрасте лет. Когда благоприятный период постановки речи упущен и нужно гораздо больше сил и времени как со стороны родителей и ребенка, так и логопеда в коррекции правильной речи. Необходимо отметить следующее:

1. В дошкольном возрасте происходит как количественный, так и качественный скачок в расширении словаря детей.

2. Обогащение жизненного опыта ребенка.

3. Развитие общения с окружающими людьми приводит к постепенному количественному росту словаря.

4. Усвоение грамматических форм морфологической системы. Стремление к «развернутому» высказыванию, чтобы донести информацию до своего собеседника более понятно.

5. В речи используются почти все части речи, предлогами и союзами.

Необходимо отметить, что при формулировке логопедического заключения целесообразно указывать сходственных характерных нарушений речи между заболеваниями, на основе общих классификаций, как условия развития и коррекции речи ребенка и выбор коррекционных методик.

Таким образом, пришли к выводу, что комплексная логопедическая диагностика и коррекция речевых нарушений должна осуществляться совместными усилиями логопеда и взаимодействий врачей, родителей. И только при своевременно принятых мерах – комплексной диагностики личностно-ориентированного подхода к данным проблемам речевых нарушений максимально скорректировать речь ребенка, что предоставит возможность самому ребенку успешно адаптироваться в окружающей среде.

Список использованной литературы

1. Смирнова. Л Полный справочник логопеда. Минск:Харвест ,2011-72с.
2. Пятница Т.В.. Справочник дошкольного логопеда. Ростов н/Д ,2011г
3. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. Ростов н/Д: Феникс,2012.
4. Тумашенко А.Ф. Неврологические нарушения у детей (причины, профилактика, коррекция)- СПб.:ООО «Издательство «Детство- Пресс»,2011
- 5.Герасимова А.С. Популярная логопедия .Занятия с дошкольниками. З изд. М.. Айрис – пресс, 2009..
- 6.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.М.Просвещение, 1999г

Шамканова Г.Д.
ст.преп. КГУ им.И.Арабаева

КЕП МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ КОНТЕКСТИНДЕ ДЕНЕ ТАРБИЯ КӨНҮГҮҮЛӨРҮ

Аннотация: Көптүк көндүмдөрдү калыптандыруу, өнүгүүшүү учун дene тарбия сабакы түзүлинде майда моторикасын жетиштүү өнүктүрүүн, манжасаларды машыктыруу учун ойныма жүргүзүлөн көнүгүүлөр, сөз өстүрүүгө таасир этүүнүн каражасаты болгон тилдик бирдиктерди өздөшилдүү көлөнсө билүү көндүмдөрдү каралат.



Түйүндүү сөздөр: көп, өнүгүү, кол, манжалар, моторика, темп, дene тарбия, көркөм тарбия, ритмика эстутум, балдар.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль физических упражнений в контексте содействия формированию культуры речи.

Ключевые слова: речь, упражнения, пальцы, моторика, темп, физические упражнения художественное воспитание, ритмика, память, дети.

Abstract: This article examines the role of exercise in the context of promoting a culture of speech.

Keywords: speech, exercise, fingers, motor skills, pace, fizicheskie exercise, art education, rhythm, memory, kids.

Ар бир кыймыл белгилүү темпте жүрөт. Кыймылдын музыка менен байланышында курулган ритмика дene тарбия жана көркөм тарбия берүүнүн курамы болуп саналат (бул өзгөчө бала кезде). Ал ар тараптан, дene тарбиясынан музыкалык угуучу, музыкалык эстутумду, кыймылдык көркөмдүгүн өнүктүрүүгө шарт түзөт. Балдарды музыка менен, бий менен тааныштырып, кыймылда музыкалык чыгарманын мүнөзүн жана темпин чагылдырууга үйрөтөт.

Ритмиканын илимий негизи адистештирилген дисциплинардын: биологиялык, психологиялык-педагогикалык жана музыкалык циклдеги комплексинен түзүлөт.

Биологиялык жана чектене табигый-илимий дисциплиналар: адамдын физиологиясы жана анатомиясы, кыймылдын биомеханикасы, биохимия, педиатрия, неврапатология, дene тарбия көнүгүүлөрдүн гигиенасын дарылоочу дene тарбиясы адамдын биологиялык өнүгүү процессин, анын курактык өзгөрүшү, ошондой эле организмде тышкы жана ички таасирлерден боло турган өзгөрүштөрдү на бузулулары жана алардын комбиниозун үйрөнөт.

Музыка менен коштолғон кыймыл угуунун, көңүл буруунун, эстутумдун өнүгүшүнө он таасир этет, убакытта багытталуучу тактап айтканда музыкалыкчылар жакын.

Метроритмикалык сүрөтүнө ылайык өз кыймылын ылайыктоо жөндөмүнө тарбиялайт. Белгилүү метрикалык ыргак менен балдардын, чондордун кыймылдары байланышса, адамдын бүткүл организминин (дем алуу, жүрөк-кан тамыр, булчун ишмердүүлүгү) мақулдашкан реакциясын чакырат, ошондой эле психиканын эмоционалдык – ой абалын камсыздайт.

Балдарды жана чондорду музыкалык-ритмикалык кыймылдар музыкада берилгенди жан дүйнөсүнөн өткөрүүгө мажбурлайт. Эмоционалдык таасирдүүлүк ар кайсы куракта ар башка: мектепке чейинки кенже куракта: ымдап-жандоо өзгөрөт, кол-буттар, дene эрктен тышкary кыймылга келет; улуу куракта оюн убагында эркин кыймыл аркылуу көрүнөт.

Татаал шык катары балдарда ыргактын калыптанышын үйрөтүүдө тез темптен жай темпке өтүүдө көп балдар дароо эле темпти жайлата албасын, бир топ мезгилигэ чейин тез темпте иштеши байкалган. Соз менен таасир этүүдөн кийин алар акырындан жетишинин басандатат жана акырында үлгүгө баш ийет

Кайра куруу процессии булчундардын жогорку биоэлектриктик активдүүлүк фонунда өтөт. Бул факты, балким, нервдик процесстердин инергеттүүлүгүнүн көрүнүшү катары кароо керек.

Адамдарга ыргактын таасирин көп өкүмуштуулар баса көрсөткөн

Ритмикалык таасирдин кийинки максаттарын болуп көрсөтүшөт ритмикалык угулуучу жана көрүнүүчү дүүлүктүргүчтерге жооп берүүгө үйрөтүү баланын нерв системасына тен салмактуулукту орнотуу, өтө дүүлүккөндөрдү тынчтандыруу жана жай жөнгө салуу.

Бул маалыматты кептин өнүгүшүү кесендеген балдар менен иштөөдө колдонуу маанилүү.

Пресервациялар речинде, ошондой эле ишмердүүлүктүн башка түрлөрүндө биринен экинчисине өтүүдө инергеттүүлүк жолуккан балдардага мүнөздүү экендиги эксперименталдык жактан тастыкталган. Мындаи балдар өзүлөрүнө сунушталган тыбыштардын катарын (мисалы, ТТК) кыйынчылык менен калыбына келтирет. Аларга кептүк эмес ыргактарды калыбына келтириүүдө кыйынчылык туулат, ишмердүүлүктүн бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүүдө тоскоолдуктар жолугат. Ошентип, балдарда речтик жана кептүк эмес ишмердүүлүктө киңстиктүрүлүк актынын ырааттуулугунун бузулушу байкалат.

Адабияттарда кептин өнүгүшүү кечендерген балдарда моторикасы өнүктүрүү боюнча айрым ыкмалар жазылган.

Артикуляциялык моторикасы толук калыптанбаган балдарда колдун майда моторикасы да толук өнүкпөгөнү байкалат

Баш мээсинин картасын карасак кыймылдуу көп таратуучу чейрө кыймыл жаратуучу чейрө менен удаа жайгашканы, кыймылдык проекция аянынын үчтөн бири колдун манжалардын проекциясы болуп саналат, ал кептүк мотордук зонага өтө жакын жайгашкан.

М.М. Кольцова колдун жана речтин функциялардын тыгыз байланышы жөнүндө эксперименталдык жыйынтыктарды, анын ичинде электрофизиологиялык жыйынтыктар да бар, талдоо менен речтик чойрөнүн калыптанышы колдон көлгөн кинетикалык импульстардын таасиринен ишке ашат деген жыйынтыкка келген. Ал «колдун булчунунан проприоцептивдүү импульсациянын таариси бала кезде кептүк мотордук чойрөсү калыптанып жаткан учурда гана өтө маанилүү» деп баса көрсөткөн.

Эгер бала он колунун манжалары менен ритмикалык кыймыл жасаса, мээнин сол жарым шарында мандай жана чыкыл зоналарында электр термелүүлөрдүн күчөшү байкалат.

Сол колдун манжаларынын кыймылы он жарым шарда ушундай эле активдештириүү чакырат.

Онтогенездин баштапкы этапында колдун кыймылдык функциялары анын сенсордук функциялары менен бирдикте өнүгөт, 4-5 жашта гана предметти колдонуу процессинен бөлүнүп чыгат жана таанып билүү актына айланат

Кичинекей балдарда аткаруу ишмердүүлүгүндө шартка ылайык багыттуу кыймыл чечүүчү роль ойнот. Алар көздөрү менен дүүлүктүргүчтөргө көзөмөл кылышат, бирок көрүп таанышуунун натыйжасында эмнени кантит жасоо керек дегенди биле алышпайт

Көрүп таасирленүү аларда керектүү ассоциация жаратпайт, жана бул же тигил сигналдардын жүрүм-турум үчүн мааниси түшүнүксүз бойdon калат.

Тапшырманы кол менен сыйпалап көрүү гана кырдаал менен таанышууга жана көндүмдү калыптандыруу процессине таасир этүүгө жардам берет.

Субъекттин касиетине ылайык баштатан эле багыттоочу системасы тактилдуу-кыймылдык багыттоочу реакциялардын системасы катары түзүлөт. Коз алардын бардык кыймыл-аракетинде катышса дагы, алгач объекттин чыныгы өзгөчөлүгүн колу менен сыйпалап бтле алат.

Кийин колдун предметти кармалабай эле өз алдынча кыймылы пайда болот эң ақырында көз колду дайым ээрчигенин токтотуп, өз алдынча багыттоочу функцияга ээ болот Мурунку тажрыйбадан жаралган көрүп таасирленүү дароо эле тиешелүү тактилдик-кинетикалык ассоциацияларды жаратат ошентип, балалыктын баштапкы этапында «кол көздү үйрөштөт», тескерисинче эмес.

Предметтерди кол менен кармап көрүү этапы бала үчүн маанилүү, себеби мында ал түрдүү кыймыл жасоо жана аны жалпылоо тажрыйбасына ээ болот, бул өз кезегинде ой жүгүртүүнүн жана кептин генетикалык тамыры болуп эсептелет [50].

Баланын предметтик манипуляцияга ээ болушу аларды сөз менен алмаштыруунун керектүү негизин түзөт жана аларга тагыраак аныгыраак мани берет Предметтер менен манипуляциялоо бир кол же экинчи кол менен бирдей жүрөт Бирок он жана сол колдор, жуп органдар болгону менен, таптакыр бирдей эмес. Алардын айырмачылыгы эки жагдайда көрүнот Биринчиси, он колдун сыйпалап билүү комплексинде кинестетикалык, сол колдуунда тактилдик сезгичтик басымдуу. Колдун кыймылы баш мээсинин тиешелүү жарым шарлары тарабынан жөнгө салынат. Башкы колдун калыптанышын сол жарым шардагы речтик борбордун калыптанышына байланыштырышат, ал он колду көзөмөлдөйт

Балада биринчи багыттоочу кыймылдык көндүмдөр он жана сол кол тарабынан женил түзүлөт Жети айлык баллада кайсы колу башкы экени билине баштайт, он колу башкы экени 4 жашта толук билинет.

Жашоосунун 7-9-айларында предметтерди манипуляциялоо ақырындал предметтик ишмердүүлүк менен алмашат, ал онтогенезде кептин жана башкы колдун калыптануусун биректирец

Так эле кеп сыйпалап кабылдоодо мейкиндик мамилелердин негизи болуп саналат мында предмет жөнүндө сезим аркылуу билүү жалпылоо үчүн материал болуп саналат

Этнын корреляциялык анализ колдонуу менен окумуштуулар мээсин проекциялык жана ассоциациялык зоналарынын өз ара карым-катнашынын борбор аралык өзгөчөлүгүн көрсөтүштү, бул ага бүтүн функционалдык система катары иштөөгө мүмкүндүк түзөт. Балдар колдорунун манжалары менен кысып жана жазып ритмикалык кыймылдарды ишке ашырганда мээсин изилдеген түрдүү бөлүктөрүндо, өзгөчө он жарым шардың проекциялануу жана ассоциациялык зоналарында (чокудан ылдый жана мандай) биоэлектрикалык процесстердин жылдык спектринде жана мүнөзүнде өзгөрүүлөр болгон.

И.П. Павлов эки колдун функцияларынын өнүгүшү, аны менен байланышкан эки жарым шардагы кептик «борборлордун» өнүгүшү адамда интеллектуалдык өнүгүү багыттында артыкчылык берет себеби кеп ой жүгүртүү менен тығыз байланышкан деген ойду айткан

Дене тарбия сабагы мезгилинде майда моторикасы жетиштүү өнүкпөгөн балдарга көбүрөөк көңүл буруу талап кылышат (өзгөчө кыймылдын координациясын жакширтуучу көнүгүүлөр, музикалык – ыргактуу кыймылдар жасалған учурда).

Манжаларды машыктыруу үчүн дайыма жүргүзүлгөн конүгүүлөр, сөз естүрүүгө таасир этүү менен, мээсин ишмердүүлүгүн жогорулатуунун кубаттуу каражаты болуп саналат, көндөмдөр он жана сол кол тарабынан женил өздөштүрүлөт

Пайдаланылган адабияттардын тизмеси

- 1 Венгер Л.А. Развитие общих познавательных способностей как предмет психологического исследования. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания. [Текст] / Л.А. Венгер. – М.: Просвещение, 1986. – 247 с.
- 2 Волков Г.А. Логопедическая ритмика. [Текст] / Г.А. Волков. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.
- 3 Кольцова М.М. Движение и развитие моторной речи / Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. [Текст] / М.М. Кольцова. – М., 1973. – С. 98-108; 129-130.
- 4 Павлов И.П. Полное пособие трудов. [Текст] / И.П. Павлов. – М.-Л.. АН СССР, 1949. – Т.3.
- 5 Хризман Т.П. Эмоции, речь и активность мозга ребенка. [Текст] / Т.П. Хризман, В.Д. Еремеева, Т.Д. Лоскутова. – М.: Педагогика, 1991. – 232 с.
- 6 Щумейко Н.С. Архитектоника двигательной зоны коры большого мозга детей от рождения до 6-7 лет. [Текст] // Новые исследования в психологии и возрастной психологии. / Н.С. Щумейко. – М., 1989. – №2. – С. 127-130.
- 7 Mckota K. Testbatterie zur Diagnostic coordinative Fähigkeiten // Theory und Praxes der Körperfunktion. 1984. – S. 118-121.

